

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Ош мамлекеттик университети

Д.25.24.698 Диссертациялык кеңеши

Кол жазма укугунда
УДК: 913.1(575.2) (043.3)

Даовлатова Феруза Муктаровна

**Кыргыстандын түштүк аймагындагы жер-суу аталыштарынын
таркаалышы жана келип чыгышы**

**25.00.24 – экономикалык, социалдык, саясий
жана рекреациялык география**

**География илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын
авторефераты**

Бишкек - 2025

Иш Баткен мамлекеттик университетинин М.М.Тайиров атындагы Кызыл-Кыя гуманитардық-педагогикалык институтунун табигый-илимий билим берүү кафедрасында аткарылды

Илимий жетекчи: **Низамиев Абдурашит Гумарович,**
география илимдеринин доктору, профессор,
Ош мамлекеттик университетинин Табият таануу,
дene тарбия, туризм жана агрардык технологиялар
институтунун директору

Расмий оппоненттер: **Ахмадалиев Юсуфжон Исмоилович**, география
илимдеринин доктору, профессор, Фергана
мамлекеттик университетинин илимий иштер
боюнча проректору

Супатаев Турдалы Абыкасымович география
илимдеринин кандидаты, Ж.Баласагын атындагы
Кыргыз улуттук университетинин физикалык жана
экономикалык география кафедрасынын доценти

Жетектоочү мекеме: Бердах атындагы Каракалпак мамлекеттик
университетинин экономикалык жана социалдык
география кафедрасы (Дареги: 742012, Өзбекстан
Республикасы, Нукус шаары, Абдиров көчөсү, 1)

Диссертациялык иш 2025-жылдын 14-майында saat 10:00до И.Арабаев
атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Ош мамлекеттик
университетинин алдындагы география илимдеринин доктору (кандидаты)
окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылган диссертацияларды
коргоо боюнча түзүлгөн Д.25.24.698 диссертациялык кеңешинин отурумунда
корголот.

Дареги: 720026, Бишкек ш., И.Раззаков көчөсү, 51, 2-окуу имараты,
жыйындар залы.

Диссертацияны коргоонун bbb-webinardan онлайн трансляциялоонун
идентификациялык коду: <https://vc.vak.kg/b/252-8xy-eev-u66>

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик
университетинин (720026, Бишкек шаары, Раззаков көчөсү, 51) жана Ош
мамлекеттик университетинин (723503, Ош шаары, Ленин көчөсү, 331)
илимий китепканаларынан жана КР Президентине караштуу Улуттук
аттестациялык комиссиясынын сайтынан:

https://stepen.vak.kg/c1_25_24_698/daovlatova-feruza-muktarovna/ таанышууга
болот.

Автореферат 2025-жылдын 14-апрелинде таркатылды.

**Диссертациялык кеңештин окумуштуу
катчысы, география илимдеринин
кандидаты, доцент**



Солпуева Д.Т.

ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Жер-суу атальштарынын калыптануу процесси коомдун өнүгүшү менен тыгыз байланышта келет жана ал атальштар кандайча берилиши коомдун белгилүү бир этаптагы керектөөсүнө жараша аныкталат. Географиялык атальштар ар тараптуу жана көп кырдуу маалымат булагы болуу менен бирге адамзат коому үчүн зарыл жана маанилүү коомдук-саясий функцияны аткарат. Ошол себептүү ар кандай топоним адамдын ишмердүүлүгүнүн продуктусу болуу менен ал жердин белгилүү бир чекитинде географиялык объективинин аты катары пайда болгон.

Өлкөбүздүн азыркы өнүгүү шарттарында географиялык атальштарды изилдөө жана алардын маанисин аныктоо маселелери өзгөчө актуалдуу, анткени, «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызыкчылыктарын улуттук, тарыхый салттардын жана баалуулуктардын негизинде жарандарды руханий-адептик тарбиялоону андан ары өркүндөтүү максатында коргоо...»¹ жана «республиканын аймактарында административик-территориялык реформаны ийгиликтүү жүргүзүү»² максатында айрым топонимикалык атальштарды атоо жана кайра атоо боюнча республика боюнча масштабдуу иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Мындай иш демографиялык процесстерге, тарыхый ысымдардын кайтарып берүүгө, учурдун талабына жараша жаңы атоолорго байланыштуу болуп жатат. Белгилей кетсек, бул процесс бүгүнкү күндө Кыргызстандын түштүк аймагында өзгөчө байкалууда.

Адамдарды байыркы убактардан бери эле географиялык атальштардын келип чыгышы кызыктырып келет. Мындай кызыгууну адам баласынын таанып-билүүчүлүк иш-аракетинин бир багыты катары кароого болот. Жер-суу аттарынын келип чыгуу себебин билүү бир тармактагы окумуштуулардын иши эмес, а жалпы атуулдар өз жеринин атальш себебин билүүсү зарыл. Өзү туулуп-өскөн же жашаган жеринин, ага тиешелүү болгон жер-суулардын атальштарынын маанисин билүү алардын жалпы маданият деңгээлин көрсөтүп турат.

Географиялык атальштарды илимий жактан изилдөөнүн мааниси чоң. Элдин жайгашуу абалы, географиясы жана анын өзгөрүүсү, тарыхы жана анын мезгилдик өнүгүүсү, тили, жашоо образы жана маданияты ж.б.у.с. көрүнүштөрдү географиялык атальштар өз ичине камтып же чагылдырып келет. Ошондой эле табигый жана чарбалык предметтердин жана кубулуштардын абалын жана мезгилдик өзгөрүүсүн да жер-суу аттары мүнөздөп турат. Алар аркылуу тигил же бул аймактын орографиялык мүнөзүн же рельефинин ар түрдүү формасын (*Ала-Бел, Коргон-Сай, Түз-Бел ж.б.*),

¹ О переименовании города Исфана Лейлекского района Баткенской области Кыргызской Республики //Указ Президента КР от 23 декабря 2021 года, УП № 575.

² О проведении административно-территориальной реформы в pilotном режиме на уровне айылных аймаков и городов Кыргызской Республики //Указ Президента КР от 29 декабря 2023 года, УП № 370.

геологиялык өнүгүүсүн жана кандаидыр бир пайдалуу кендерге ээ болушун (*Бариттуу-Үңкүр, Майлуу-Суу, Таши-Көмүр* ж.б.), климаттык өзгөчөлүктөрүн (*Баткен, Шамалды-Сай, Шамал-Терек* ж.б.), ар түрдүү суу объектлеринин болушун (*Ак-Булак, Кара-Суу, Кызыл-Суу* ж.б.), топурак катмарын (*Ак-Турнак, Кара-Баткак* ж.б.), өсүмдүктөр (*Жийде, Сары-Камыш, Чий-Талаа* ж.б.) жана жаныбарлар дүйнөсүнүн (*Бөрү-Көрбөс, Доңуз-Жылга, Кара-Кулжас* ж.б.) түрдүк курамын, ландшафтынын түрдүү абалын (*Алмалуу, Кайыңды* ж.б.) жана социалдык-экономикалык абалын, тактап айтканда, калктын жайгашуу ж.б. өзгөчөлүктөрүн (*Бөрү, Кашкар-Кыштак, Чүңкүр-Кыштак* ж.б.), анын чарбалык (*Кызыл-Дыйкан, Курулуш, Пахта-Абад* ж.б.) жана маданий (*Агартуу, Достук, Маданият* ж.б.) жашоо образдарын билүүгө болот жана анын далили катары көрө алабыз. Жер-суу аталыштарын туура түшүнүү географ-адистер үчүн маанилүү жана аларга байланышкан материалдардын негизинде жаратылыш шарттарынын жана ресурстарынын курамдык өзгөчөлүктөрүн, калктын жашоо тарыхын жана анын чарбалык ишмердүүлүгүн окуп-үйрөнүүгө болот.

Дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун жер-суу аттары кокусунан эле пайда боло калбайт. Ал коом тарабынан берилет жана түзүлөт. Ошондуктан жер-суу аттарынын келип чыгышы да коомдун тарыхына жана социалдык-экономикалык өнүгүү шарттарынын деңгээлине жараша болот.

Диссертациянын темасынын приоритеттүү илимий бағыттар, ири илимий программалар (долбоорлор), билим берүү жана илимий мекемелер тарабынан жүргүзүлүүчү негизги илимий-изилдөө иштери менен болгон байланышы. Иш Баткен мамлекеттик университетинин М.М. Тайиров атындагы Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунун табигый-илимий билим берүү кафедрасында «Кыргызстандын түштүк-батыш чөлкөмүнүн тарыхын, экологиясын, географиялык-саясий өзгөчөлүктөрүн жана окутуу технологияларын изилдөө» аттуу илимий-изилдөө ишинин алкагында аткарылды.

Изилдөөнүн максат жана милдеттери. Диссертациянын максаты болуп Кыргызстандын түштүк аймагындагы жер-суу аталыштарынын таркалдуу мыйзам ченемдүүлүктөрүн жана аларга таасир этүүчү социалдык жана экономикалык-географиялык факторлорун аныктоо, өзгөчө тарыхый-маданий топонимикалык аталыштардын маанилүүлүгүн тактоо менен азыркы социалдык-экономикалык жана саясий талаптарга ылайык сунуштарды иштеп чыгуу саналат.

Бул максатка жетүү үчүн төмөнкүдөй милдеттер коюлду:

- чет өлкөлөрдө жана Кыргызстанда жер-суу аталыштарын географиялык бағытта изилдөөнүн концептуалдык негиздерин жана материалдарын илимий адабияттардын мисалында иликтөө, алардын тажрыйбасын жер-суу аталыштарынын территориялык таркалдуусун, ойкономикалык маңызын, аймактык өзгөчөлүктөрүн жана аларга таасир этүүчү социалдык жана экономикалык-географиялык факторлорун аныктоодо пайдалануу;
- топонимикалык изилдөөнүн негизги бағыттарын аныктоо менен

географиялык атальштарды табигый жана социалдык-экономикалык өзгөчөлүктөрү боюнча классификациялоо жана Кыргызстандын түштүкбатыш чөлкөмү боюнча топонимикалык атальштарга этимологиялык талдоо жүргүзүү жана жер-сүү атальштарынын өзгөрүп кетүү себептерин ачып көргөтүү;

- аймактын топонимикасынын хронологиялык түзүлүшүн аныктоо, анын тарыхый туруктуулугуна жана өзгөрүүсүнө баа берүү, бул жагынан ички айырмачылыктарды жана аларды аныктоочу экономикалык-географиялык факторлорду изилдөө;

- ГИС-технологияларды колдонуу менен түштүк аймактын жер-сүү атальштарынын территориялык структурасын чагылдырган тематикалык топонимикалык карталардын сериясын түзүү жана топонимикалык мурастарды коргоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

- Баткен обласынын мисалында географиялык атальштарды социалдык-экономикалык негизде (антропо жана этнотопонимдер, кесиптик, идеологиялык ж.б.) пайдалануу, географиялык объектилерге ээлик кылуу жана сактоону камсыз кылуу, тарыхый атальштарды сактоо, эски атальшынын ыйгарууну же жаңыча атоонун зарылдыгын аныктоо менен коомчулукка жеткирүү.

Изилдөөнүн жүрүшүндө **илимий жаңылык** катары төмөнкү теориялык жана практикалык натыйжалар алынды:

- Кыргызстандын түштүк аймагынын топонимикасы биринчи жолу территориялык таркалусун, ойкономикалык маңызын, аймактык өзгөчөлүктөрүн жана аларга таасир этүүчү социалдык жана экономикалык-географиялык факторлорун аныктоо аркылуу экономикалык-географиялык багытта изилденди;

- Кыргызстандын түштүк аймагынын жер-сүү атальштарынын табигый жана социалдык-экономикалык өзгөчөлүктөрү боюнча классификациялоо жүргүзүлүп, алардын калыптануу өзгөчөлүгү боюнча З хронологиялык мезгилгө (совет дооруна чейин, совет бийлигинин тушунда жана эгемендүүлүк жылдарында) бөлүндү жана аймактын топонимикасынын тарыхый өзгөрүү себептерине баа берилди;

- ГИС-технологияларды колдонуу менен Кыргызстандын түштүк аймагынын жер-сүү атальштарынын территориялык структурасын чагылдырган тематикалык топонимикалык карталардын сериясы түзүлдү;

- Кыргызстандын түштүгүндө башка (фарсы-тажик) тилдеринде кездешүүчү географиялык терминдердин кыргызча түшүндүрмөсү изилденүү менен топонимикалык сөздүк түзүлдү, географиялык атальштарды социалдык-экономикалык негизде (антропо жана этнотопонимдер ж.б.) пайдалануу, аларга ээлик кылуу жана коргоо, тарыхый атальштарды сактоо, эски атальшынын ыйгаруу же жаңыча атоо зарылдыктары аныкталуу менен сунуштар иштелип чыкты.

Алынган натыйжалардын практикалык маанилүүлүгү. 2024-жылга карата топонимдердин таркалусу, келип чыгуу себептери жана түзүлүшүн

(тили, лексика-семантикалык түрү, калыптануу мезгили ж.б.) көрсөтүү менен Кыргызстандын түштүк аймагынын жер-сүү атальштарынын реестри түзүлдү. Жер-сүү атальштарынын географиялык, лингвистикалык, топотерминологиялык жана хронологиялык курамын жана аймактын топонимикалык райондоштуруу схемасын чагылдырган топонимикалык тематикалык карталардын сериясы заманбап ГИС-технологияларын колдонуу менен түзүлдү. Ошондой эле эмгекте келтирилген маалыматтар, пикирлер жана корутундулар жогорку окуу жайларынын тиешелүү багыттары боюнча окуу процессинде мааниге ээ.

Алынган натыйжалардын экономикалык маанилүүлүгү.

Диссертациялык иштин мазмуну жана негизги корутундулары, автор тарабынан ар кандай экспедицияларда топтолгон маалыматтар жана сурамжылоо анкеталарынын натыйжалары аймактык калктуу конуштарга ат коюуда жана кайра атоодо, жер-сүү аттарын улуттук стандартташтырууда, транскрипцияда, жаңы аттарды түзүүдө пайдаланылышы мүмкүн.

Диссертациянын коргоого коюлуучу негизги жоболору:

1. Кыргызстандын түштүк аймагынын жер-сүү атальштарында жаратылыштын жана коомдун абалын, өнүгүүсүнүн жана өзгөчөлүктөрүн чагылдырылышын аныктоо жана талдоо. Жер-сүү атальштары биринчи кезекте жердин физикалык-географиялык көрүнүшүнө (рельефтин ар түрдүүлүгү, суу байлыгынын көптүгү, флора жана фаунанын ар түрдүүлүгү ж.б.) байланыштуу, айрым жер-сүү аттарынын пайда болушунда жергилиттүү элдин чарбалык ишмердүүлүгү, тарыхы, руханий жана материалдык маданиятынын өзгөчөлүктөрү да таасир этүүсү аныкталды. Аймактын топонимикасында этнонимдердин салмагы бир топ жогору экендигин талдоолор көрсөттү.

2. Топонимика илимий тармак катары коомдук (экономикалык жана социалдык) географияны камтыган гуманитардык илимдердин бир бөлүгү катары кароо менен географиялык атальштардын функциялары аныкталды. Өлкөнүн административик-территориялык бирдиктеринде топонимикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү, калктуу пунктардын атальштарын изилдөө, жер-сүү аттарын калыптандырууда аймактын экономикалык, социалдык-географиялык өзгөчөлүктөрүн аныктоо иштери жүргүзүлдү.

3. Каралып жаткан аймактын географиялык атальштарын аймактык жактан талдоо жана курамына топонимикалык изилдөө жүргүзүлдү: аймакта нукура кыргызча атальштары басымдуулук кылат (80-85%); орус тилдүү атальштар да басымдуу, бирок акыркы 30 жылда алардын саны 70%-га кыскарган; башка түрк тилиндеги атальштар да арбын; ошол эле учурда түрк эмес (согда, фарс-тажик, араб, монгол) топонимдери да бар (5%-га чейин);

4. Географиялык атоолордун кайрылуу функциясын аныктоо, расмий жана жалпы керектөө, улуттук стандартташтыруу үчүн ар кандай географиялык объектинин атальшын жазуу боюнча иликтөөлөр болду. Ошондой эле этнонимдердин аймактык калктуу конуштардын атальштарында чагылдырылышы талданып, географиялык объектилерге, анын ичинде

калктуу конуштарга ат коюу же жаңыча атоо боюнча илимий-практикалык сунуштар иштелип чыкты.

Изилдөө натыйжаларынын ишенимдүүлүгү. Изилдөөнүн натыйжаларынын ишенимдүүлүгү Кыргыз Республикасынын жана анын административик-аймактык бирдиктеринин жергиликтүү бийлик органдары тарабынан бекитилген калктуу конуштардын тизмелерине, тарыхый жана архивдик материалдарга, административдик райондордо жүргүзүлгөн талаа изилдөөлөрүнө жана жергиликтүү жашшчулар, илимий кызматкерлер менен болгон маектерге негизделген.

Изденүүчүнүн жеке салымы. Түштүк аймакта, тактап атканда, Баткен чөлкөмүндөгү жер-сүү аттарын изилдөөлөрдүн натыйжасында далилдөө иштери жүргүзүлүп, кээ бир атальштар өзгөртүлдү. Изилдөөнүн натыйжасында топонимикалык сөздүк түзүлдү. Аткарылган иштердин натыйжасында башка тилден кирген мааниси түшүнүксүз атальштарды өзгөртүү боюнча мамлекеттик администрацияларга сунуштар берилди.

Диссертациянын натыйжаларын аprobациялоо. Илимий изилдөөнүн негизги мазмуну жана жыйынтыктары төмөндөгү эл аралык жана аймактык илимий-практикалык конференцияларда талкууланган: ОшМУ, 2017; БатМУ, 2018, 2019; ОшМПУ, 2021; КМУ, 2022) ж.б. Ошондой эле «Кыргызстандын түштүгүндөгү фарсы жана тажик тилдеринен кирген жер-сүү атальштарынын этимологиясы» аттуу окуу-усулдук колдонмо жарык көргөн (Ош, 2017).

Диссертациянын натыйжаларынын жарыяланышы. Изилдөөнүн негизги жыйынтыктары 15 макалада жана 1 окуу методикалык колдонмодо чагылдырылган, алардын ичинен 13 макала РИНЦте, 2 макала Scopus базасылмаларында жарыяланган.

Диссертациянын түзүлүшү жана көлөмү. Диссертациялык иш киришүүдөн, 3 баптан, теориялык жана практикалык жыйынтыктардан, корутундудан, колдонулган адабияттардын тизмесинен турат. Диссертациялык иштин көлөмү 150 бетти түзүп, 12 таблица, 10 сүрөт жана 12 картаны камтыйт.

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүде диссертациялык иштин темасынын актуалдуулугу негизделүү менен анын максаты, алынган натыйжалардын илимий жаңылыгы жана практикалык маанилүүлүгү ачып көрсөтүлүп, коргоого алынып чыккан негизги жоболор, изденүүчүнүн жеке салымы, изилдөөнүн натыйжаларынын аprobацияланышы жана диссертациянын түзүлүшү чагылдырылды.

«Илимий адабияттардын обзору» аттуу I бапта илимий адабияттарды талдоо менен жер-сүү атальштарын изилдөөнүн концептуалдык негиздери, ошондой эле топонимдердин калыптануу жана өнүгүү өзгөчөлүктөрү жаны изилдөө багыты катары каралды.

Жер-сүү атальштары тигил же бул аймактын тарыхый, табигый-

географиялык жана социалдык-экономикалык өнүгүү өзгөчөлүгүн мүнөздөгөн фактор болуп саналат. Аларды географиялык көз карашта илимий-теориялык жактан кароонун фундаменталдык негиздері Ю.И.Ахмадалиев, С.Н.Басик, В.А.Жучкевич, С.К.Кораев, Э.М.Мурзаев, Н.Охунов, Х.Л.Ханмагомедов өндүү чет элдик окумуштуулардын эмгектеринде каралган. Кыргызстанда буга чейин топонимика жааты негизинен лингвистикалык жактан изилденип келгенине Д.Исаев, К.Конкобаев, С.Ж.Мусаев ж.б. эмгектери негиз боло алат.

Географ-окумуштуу С.У.Умурзаков жер-сүү атальштарынын географиялык аспекттерин белгилүү бир деңгээлде караган. Мына ушуга байланыштуу топонимика илими география үчүн али жаңы багыт экендиги, анын географиялык маанисин, айрыкча экономикалык жана социалдык география жаатында иликтөөлөр али жок экендигин адабий талдоо көрсөттү.

Топонимика илимин географиялык көз карашта изилдөөде айрым окумуштуулардын (С.Н.Басик, Г.Я.Рылюк, Х.Л.Ханмагомедов ж.б.) салымы зор. Ал изилдөөлөрүнүн негизинде төмөнкүдөй жыйынтыкка келет: географиялык, тарыхый жана лингвистикалык илим катары топонимиканын негизги милдети топонимдердин пайда болушуна географиялык чөйрөнүн жана калктын этнолингвистикалык курамынын таасирин изилдөө жана объекти болуп саналат. Мында топонимика, жер-сууларды атоо маселесинде география илиминин чечүүчү ролу бар деп эсептейбиз. Анткени, ал маселелерге так-даана географиялык касиет жана географиялык шарттуулук мүнөздүү, ошондой эле топонимикалык мыйзам ченемдүүлүктөрдү илимий жактан түшүндүрүү географиялык ықмаларды жана ой жүгүртүүлөрдү талап кылат. Ушундан улам окумуштуулар топонимиканы изилдөө негизинен география илиминин иши экендигин жана ал гана максатка ылайык комплекстүү аткара алгандыгын белгилешет.

«Изилдөөнүн материалдары жана усулдары» аттуу II бапта илимий изилдөө үчүн материалдарды издөө, тандоо жана талдоо ишинде оболу теманын объектиси жана предмети такталуу менен изилдөө материалдары жана усулдары каралды.

Изилдөө объектиси катары Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы калыптанган географиялык атальштар каралат.

Изилдөө предмети болуп Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы табигый- жана экономикалык-географиялык факторлордун таасири астында пайда болгон географиялык атальштарды практикалык максаттарда колдонуу негиздерин (сактоо, коргоо, жаңыча атоо, зарылдык боюнча өзгөртүү) иштеп чыгуу жана өркүндөтүү эсептелет.

Илимий иштин максаттарына жана милдеттерине ылайык изилдөөнүн материалдарынын курамына КРнын Президентинин указдары, КРнын Өкмөтүнүн токтомдору жана программалары, ведомстволук чечимдер, илимий эмгектер, статистикалык отчеттор ж.б. маалыматтык булактар кирди.

Кыргыз Республикасында иштеп жаткан “Кыргыз Республикасындагы географиялык атальштар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы

(1997-жыл) толук талдоого алынды. Ушундай эле максатта Өзбекстан Республикасынын аналогиялык мыйзамы да каралды. Жер-сүү аттарынын каталогун түзүү, топонимдердин фондун түзүү, тарыхый атальштарды коргоо боюнча талаптар боюнча иликтөөлөр болду. Өлкөдө бирдиктүү топонимикалык борбор түзүү, бардык географиялык атальштарды бирдей формада компьютердик базага киризүү жагдайлары негизделди.

Жер-сүү аттары, алардын түштүк аймактык деңгээлде каралышы кыргыз экономикалык географиясы үчүн жаңы изилдөө багыты, ал өлкөнүн табигый-географиялык, тарыхый жана социалдык-экономикалык өнүгүү өзгөчөлүктөрүнө жараша өзүнчө изилдөө усулдарына муктаж. Ошондуктан жалпы багытта жана география илиминде колдонулуп жаткан усулдарды аймактык мунөздөрүнө карап колдонууга туура келет. Ошондой эле географиялык атоолорду изилдөөнүн азыркы концептуалдуу ыкма-жоболору комплекстүү жана системалуу талдоолорду талап кылыш жатат.

«Өздүк изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жана аларды талкуулоо» аттуу III бапта төмөнкүдөй иликтөөлөр, талдоолор жүргүзүлүп, жыйынтыктар алынды. Биздин изилдөөбүздөн максатына жана маңызына ылайык топонимиканын географиялык «таандыгы» аныкталды. Топонимика география илиминин, анын ичинде коомдук (экономикалык, социалдык жана саясий) географиянын маанилүү бөлүгү экендигинин аргументтери такталды: жер бетинин белгилүү жерлеринде бекитилиши; мейкиндик боюнча байланыш белгилерине ээ болушу; аймактын географиялык өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат бериши. Ушул көз караштан алып караганда, топонимиканы изилдөө предметинде «үстөмдүк кылуучу» географиялык факторду эске алуу менен анын предмети географиялык илимге көбүрөөк таандык экендигин белгилейбиз.

Географиялык атальштар төмөнкү функцияларды аткарат: белгилүү бир аймактын баштапкы атальштары жана азыркысы жөнүндө зарыл маалыматтарды камтуу (когнитивдик функция); белгилүү бир коомдун же аймактын калыптануу жана өнүктүрүү өзгөчөлүктөрү жөнүндө зарыл билимдерди алуу, туулган жерге болгон сүйүү сезимин калыптандыруу (тарбиялоо функциясы); территория боюнча багыт (ориентир) берет (дарек функциясы); белгилүү бир аймактын тарыхый жана географиялык чындыгын чагылдырат (илимий функция).


Топонимика илиминин географиялык маанисин жана мазмунун талдап көрүүнүн натыйжасында аны география илиминин, анын ичинде коомдук орографиянын, башкача айтканда, экономикалык, социалдык жана саясий географиянын бир бөлүгү катары кароого толук негиз бар. Ошондой эле интегралдык илим катары геотопонимика илими катары өнүгүүгө жол ачылат.

Бүткүл республика боюнча топонимикалык изилдөө иштерин күчөтүү, атап айтканда, географиялык атальштардын келип чыгышын жана колдонулушун ар тарааптуу негиздеп, өлкө боюнча жана анын аймактарында топонимикалык карталарды басып чыгарууну кеңейтүү, айрым

топонимдердин атын өзгөртүү зарылдыгын негиздөөгө активдүү катышуу жана жергиликтүү бийликтөрдө тиешелүү сунуштарды берүү зарыл.

Географиялык аталыштарды классификациялоо боюнча окумуштуулардын бирдиктүү пикири жок болгондуктан ушул убакка чейин бирдиктүү, универсалдуу, жөнөкөй жана логикалык классификация түзүлө элек. Иште жер-сүү аттарын тиешелүү топонимикалык топторго бөлүп карадык.

Кыргызстандын түштүк аймагында таркалган жер-сүү аталыштарынын азыркы абалы жана алардын өзгөрүү себептери аныкталды. Мисал катары 1-картада Ош обласынын территориясында таркалган жер-сүү аттарынын эгемендүүлүк шарттарында өзгөрүүсү көлтирилди (диссертацияда 3 түштүк обласынын картографиялык маалыматтары берилген).



1-карта. Ош обласынын жер-сүү аталыштарынын жайгашшуусу*

* автор тарабынан түзүлгөн

Албетте, Кыргызстандын территориясы негизинен тоолуу келгендиңтен ороним катары түзүлгөн аттардын ойконимге өтүшү мыйзам ченемдүү. Мындай жер аттарында тоо, дөбө, адыр, кыр, таш, колот, жылга, бел ж.б.у.с. географиялык терминдер көп кездешет. Ошон үчүн жер бетинин өзгөчөлүктөрү калктуу пункттарды атоодо аныктоочу белги катары кызмат кылат. Сүү бөлүүчү жерлер тоо этектеринде жана тоолуу райондордо да маанилүү. Алар адамдын иш-аракетинде жана турмушунда социалдык жана экономикалык зор мааниге ээ болуу менен тоолуу аймактардагы айылдардын аталыштарынын арасында өзгөчө мааниге ээ. 1-таблицада Алай, Кара-Кулжа жана Өзгөн райондорунун территориясында оронимдердин ойконим функциясын аткарып калганына мисалдарды көлтиридик.

1-таблица – Алай, Кара-Кулжа жана Өзгөн райондорундагы оронимдердин ойконим маанисін аткарып калуусуна мисалдар*

Алай району	Кара-Кулжа району	Өзгөн району
Аскалы	Ак-Кия	Жалпак-Таш
Катыраң-Таш	Капчыгай	Кара-Колот
Кең-Жылға	Кара-Таш	Курбу-Таш
Сары-Таш	Көк-Арт	Кызыл-Тоо
Таш-Короо	Кызыл-Жар	Түз-Бел

* автор тарабынан тұзұлған


Түштүк аймактын топонимдери кыргыз, иран-араб, тажик, өзбек, орус тилдеринен кирген жер-суу аталыштары басымдуулук кылат. Алардын ичинен иран, согда катмарлары – окумуштуулардын тарыхый, топонимикалық маалыматтары боюнча, хронологиялық жағынан алганда башка тилдик катмарларга караганда, эрте пайда болгон катмар экендигин далилдеп келе жатышат.

Кыргызстандын түштүк аймагындағы географиялық объектлерине аталышы, аларга ат коюунун эрежелери, аларды улуттук таариизде стандартташтыруу, жер-суу аттарынын транскрипциясы, жер-суу аттарынын лингвистикалық-географиялық катмарлары, топонимдердин түзүлүшүндөгү локалдық географиялық терминдердин ролу, географиялық классификация сыйктуу маселелер окумуштуу-изилдөөчүлөрдүн алдында турат. Бул биз карап жаткан илимий иште аймактык жер-суу аттары биринчи жолу экономикалық жана социалдық география илиминин объектиси катары каралып, анын методдору жана ықмаларынын алқагында жумуш алып бардык.

Аймактын топонимикасын изилдөө процессинде 300гө жакын ойконим, 60тан ашық ороним, 80ден ашық гидронимдер, 50дөн ашық зоо жана фитонимдер талдоого алынды. Биз карап жаткан территориянын жер-суу аттары жалпы өлкөбүздүн топонимикалық байлыгынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бул аймактын топонимикасы улуттук баалуулуктарды, өлкөнүн тарыхын жана маданиятын чагылдырып турат жана улуттук менчик катары мааниге ээ. Кыргызстандын түштүк аймагындағы географиялық объектлеринин аталыштарын изилдөөдө төмөнкүдөй негиздер боюнча жыйынтық чыгарууга болот: аймакта нукура кыргызча аталыштары басымдуулук кылат (райондорго карап 80-85%); орус тилдүү аталыштар да басымдуу, бирок акыркы 30 жылда алардын саны 70%га кыскарган; башка түрк тилиндеги аталыштар да көп (көбүнчө өзбекче, башкача айтканда, өзбек калкы компактуу жайгашкан жерлерде); ошол эле учурда түрк эмес (согди, фарс-тажик, араб, монгол) топонимдери да бар (булар түркчө жер аттары менен салыштырганда саны жағынан аз); аймактын топонимдерин изилдөөдө жер-суу аталыштары биринчи кезекте жердин физикалық-географиялық көрүнүшүнө (рельефтин ар түрдүүлүгү, суу байлыгынын көптүгү, флора жана фаунанын ар түрдүүлүгү ж.б.) байланыштуу экендиги аныкталды; айрым жер-суу аттарынын пайда болушунда жергиликтүү элдин чарбалық ишмердүүлүгү (мал чарбачылық, дыйканчылық, соода-сатық, устачылық ж.б.), тарыхы, руханий жана материалдық маданиятынын өзгөчөлүктөрү да таасир эткен;

ошондой эле аймактын топонимикасында этнонимдердин салмагы бир топ жогору экени аныкталды: жергиликтүү калктын этногенезин, этностук мамилелерин этноонимдердин чагылдырган жана уруулардын, уруктардын аттары менен аталган объектилер да басымдуу.

Кыргызстандын түштүк бөлүгү да суу ресурстарына молдугу менен мүнөздөлүп, жер-суу аттарынын келип чыгышында да алардын мааниси зор. Ошондуктан аларга өзүнчө мүнөздөмө берилди. Мисал катары Баткен областынын территориясында таркалган дарыя торчолорун жана алардын атальштарын карта түрүндө көлтирилген (2-карта).




2-карта. Баткен областынын территорииясында гидронимдердин жайгашуусу*

* автор тарабынан түзүлгөн

Географиялык атальштарды комплекстүү изилдөө, сактоо жана зарыл учурларда атын өзгөртүү адистерден жогорку деңгээлдеги картографиялык сабаттуулукту жана аймактын географиялык атальштарынын социалдык-экономикалык номенклатурасын терең билүүнү талап кылат. Бул иште геомаалыматтык тутум иштетүү технологияларын колдонуу менен түштүк аймактын топонимикалык мүнөздөмөлөрүн чагылдырган маалымат банкы түзүлдү. Аймактык издөө-маалымат системасы үчүн Microsoft Access чөйрөсү тандалып алынган. Топонимикалык маалыматтарды издөө көп деңгээлдүү болуп, аларды административик-аймактык бирдиктер, категориилар жана негизинен социалдык-экономикалык мүнөздөмөлөрү боюнча топторго бөлүүгө мүмкүн болду.


Кыргызстандын Баткен облусунун топонимикасы түрк, иран, монгол жана орус тилдүү аттардын жыйындысы болуп эсептелет. Ар кандай абалда болгон жана болуп жаткан окуялардын баары тигил же бул түрдө анын топонимикасына таасир этет.

Жер аттарынын топтому бүгүнкү күндө илимий изилдөөлөрдө кеңири колдонулган GPS навигациялык системаларынын жана онлайн карталарынын борбордук компоненти болуп калды. Түштүк аймактын топонимикасын изилдөө үчүн геомейкиндиктик анализ деп да аталган геоанализ колдонулган. Бул мейкиндик объекттеринин жайгашуусун, байланыштарын жана башка мейкиндик мамилелерин талдоону камсыз кылган методдордун кеңири тобуна тиешелүү. Мындаидар ыкмалар атайын компьютердик программаларда – географиялык маалымат системаларында ишке ашырылат. Мисалы, Баткен облусунун топонимдери менен иштөөдө QGIS 3.34.4 Prizren программасы колдонулган (1-сүрөт).



1-сүрөт. QGIS программасы Баткен областынын территориясындагы топонимдерди талдоо үчүн колдонуу

Бул программанын өзгөчөлүктөрү – анын ачыктыгы (болжолдуу), ар дайым өркүндөтүлүп, жаңылары пайда болгон плагиндердин саны. Жалпысынан алганда талдоо 2-сүрөттө берилген алгоритми боюнча ишке ашырылат.



1-сүрөт. Түрк тилдүү топонимдердин географиялык анализинин алгоритми*

* автор тарабынан түзүлгөн

Ошол эле учурда административдик чектердин жана калктуу конуштардын катмары катары вектордук катмар – ачык жеткиликтүү болгон шейп-файл колдонулган (полигондор, чекиттик объектилер, сзыктуу объектилер). Ошондой эле СССРдин Генштабынын санаиптештирилген топографиялык карталары (масштабы M1:200 000 жана M1: 100 000) колдонулган.

Изилдөөнүн жүрүшүндө жаратылыштын көптөгөн өзгөчөлүктөрү, калктын чарбалык ишмердүүлүгү жана этнографиясы, түштүк аймакта болуп өткөн тарыхый, социалдык-экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр аймактын топонимикасында таасын чагылдырылган. Бирок, географиялык аталыштар өткөндүн руханий баалуулуктары катары гана эмес, бүгүнкү күндө коомдун ар кандай муктаждыктарына кызмат кылгандыгы үчүн да баалуу. Ошол себептен жер-суу аттарын жөнгө салуу, аларды жазуу эрежелерин сактоо, жазууну улуттук жана эл аралык деңгээлде стандартташтыруу, расмий иш кагаздарда, карточкаларда, окуу куралдарында жана башка басылмаларда туура жана ар дайым бирдей жазылышын камсыз кылуу турат.

Мында ар кандай аймактын, зонанын, райондун жергиликтүү өзгөчөлүктөрүн эске алуу зарыл. Аймактын топонимикасы анын социалдык-экономикалык өзгөчөлүктөрүнө, жаратылыш шартына, тарыхына жана чарбасына, жергиликтүү географиялык терминдерге, калктын тили жана диалектилерине тыгыз байланышта экенин белгилеп кетебиз. Ошон үчүн жер-суу аттарын алар менен шайкеш изилдөөгө мидеттүүбүз. Географиялык аталыштардын пайды болушу баш-аламан же кокустуктан эмес, муну биз ар

дайым эске алышыбыз зарыл. Аларды туура жана так аныктоо жана илимий негизде талдоо талапка ылайык.

Географиялык атальштардын орфографиялык формаларын стандартташтыруу, башкача айтканда, карталарда, расмий документтерде, илимий эмгектерде, окуу китептеринде, мезгилдүү басма иштеринде бирдей жазылышын камсыз кылуу зарыл. Бул эмгектин татаалдыгы жер-сүү аттарына кирген социалдык-экономикалык, географиялык терминдер, өсүмдүктөр менен жаныбарлардын аттары, уруулар, атүгүл адам аттары да ар түрдүү фонетикалык жана ар түрдүү тилдерде басылып алынгандыгында жатат.

Мына ошентип, тигил же бул аймакта географиялык объектилерге ат коюуда төмөнкү шарттарды сактоо зарыл:

- атальштын мааниси так жана түшүнүктүү болушу (котормосу да түшүнүктүү болуш керек);
- атоонун түзүлүшү жөнөкөй жана ыңгайлуу болушу (кошумча суроолорду жаратпаш керек);
- тандалган атоо тилдин грамматикалык эрежелерине дал келиши (мында атайын адистердин иши талап кылышат);
- атоо ошол жердин географиялык, тарыхый же чарбалык өзгөчөлүгүнөн кабар берип турушу (мында ар бир атоонун мааниси жана багыты болот);
- атоолор жалаң эле коомдук-саясий терминдерден же өсүмдүк же жаныбарлардын атынан турбашы (бул бир жактуулукка алып келет);
- окшош атальштарга жол берилбеши (бул адашууларга алып келет);
- тарыхый топонимдерди мүмкүн болушунча калтыруу (андай атоолор тарыхтын күбөсү, алардын тилдик, тарыхый, саясий жана илимий маанисин эске алуу менен аларды келечек муундарга калтырууга милдеттүүбүз).

Географиялык объектилерди атоо жана өзгөртүп атоо мамлекеттик кызыкчылыктарды, ошондой эле географиялык, тарыхый, улуттук, турмуштиричилик жана башка жергиликтүү өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен жүзөгө ашырылат.

Географиялык атальштар географиялык билим берүүнүн бардык баскычтарында жалпы орто мектептерде башталгыч класстардан эле баштап жер-сүү атальштарына көнүл бурулуп, алардын мүмкүн болушунда өзүнүн жашаган жерлеринин атальштарын маанисин так билүүгө үгүттөө зарыл деп эсептөөгө болот. Кесиптик лицейлерде, жогорку окуу жайларда география предметин окутууда өзү жашаган аймактын жер-сүү атальштарын маанисин ачууга шарт түзүү менен алардын же жаш муундун өз өлкөсүн, жашооттурмушун, ата-бабаларынын эмгегин түшүнүү менен өз айылын, областын сүйүүгө өбөлгө түзөрү анык деп так айттууга болот.

НЕГИЗГИ ЖЫЙЫНТЫКТАР ЖАНА СУНУШТАР

Изилдөөнүн натыйжасында алынган илимий маалыматтар жана аларды талдоо төмөнкүдөй тыянактарды чыгарууга жана сунуштарды иштеп чыгууга негиз болду:

1. Кыргызстанда, анын ичинде түштүк аймакта топонимдери кылымдар бою узак убакыттын ичинде ар түрдүү жолдор менен түзүлүп, кыргыз ж.б. тилдерден кирип, бүгүнкү күнгө чейин сакталыш келет. Каралыш жаткан аймагындагы географиялык объектилеринин аталышы, ат коюунун эрежелери, улуттук тааризде стандартташтыруу, жер-сүү аттарынын транскрипциясы, жер-сүү аттарынын лингвистикалык-географиялык катмарлары, топонимдердин түзүлүшүндөгү локалдык географиялык терминдердин ролу, географиялык классификация сыйктуу маселелерди изилденди. Жер-сүү аттарын экономикалык жана социалдык географиянын алкағында изилдөө топонимиканы география илимдерине жакыннатат жана анда жаңы багыттын – геотопонимиканын пайда болушуна шарт түзөт.

2. Белгилүү бир аймакта географиялык аталыштардын калыптанышына социалдык-экономикалык (калктын курамы, тили, кесиби, чарбанын түрү жана деңгээл ж.б.) жана физикалык-географиялык (рельеф, топурак, суу, флора жана фауна ж.б.) факторлор таасир этет жана алар мейкиндик жана убакыттын өзгөрүшү менен өзгөрүп турат. Социалдык-экономикалык негизи бар географиялык аталыштар адамдарда табигый жана чарбалык объектилерге ээлик кылуу сезимин калыптандырат, аларды сарамжалдуу пайдаланууга үндөйт. Аймактык топонимикалык изилдөөдө жер-сүү аттарын классификациялоонун практикалык зор мааниси бар экенин эске алыш, аймактын географиялык объектилерин атоо боюнча классификациялоо жүргүзүлдү. Анткени, ар кандай илимий изилдөөлөрдө чогултулган маалыматтар белгилүү бир курамдык бөлүүнү талап кылат.

3. Географиялык аталыштардын пайда болушу кокустуктан эмес. Аларды туура жана так аныктоо жана илимий негизде талдоо зарыл. Аймактын топонимикасын изилдөө процессинде 300гө жакын ойконим, 60тан ашык ороним, 80ден ашык гидронимдер, 50дөн ашык зоо- жана фитонимдер талдоого алышып, изилдөөнүн жыйынтыгында төмөнкүдөй илимий корутундулар жана сунуштар иштелип чыкты:

3.1. Биз карап жаткан территориянын жер-сүү аттары жалпы өлкөбүздүн топонимикалык байлыгынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бул аймактын топонимикасы улуттук баалуулуктарды, өлкөнүн тарыхын жана маданиятын чагылдырып турат жана улуттук менчик катары мааниге ээ.

3.2. Жер-сүү аттарынын калыптанышына жана өнүгүшүнө социалдык-географиялык факторлор басымдуу түрдө таасир этет: аймактын өнүгүү тарыхы; жаратылыш шарттары жана алардын чарбалык мааниси; ар кандай доорлордо калктын этномаданий курамынын өзгөрүүсү; саясий режимдердин жана идеологиялык чөйрөнүн өзгөрүшү (мисалы, советтик империянын

кулашы менен); коомдук түзүлүштүн өзгөрүүсү; калктын жайгашуусу абалы жана өзгөчөлүктөрү; калктын салттуу чарбалык иш-аракеттери жана турмуштиричилик образы; өндүргүч қүчтөрдүн жайгашуусу.

3.3. Жер-суу аталыштарынын лингвистикалык-географиялык абалы: аймакта нукура кыргызча аталыштары басымдуулук кылат (райондорго карап 80-85%); орус тилдүү аталыштар да басымдуу, бирок акыркы 30 жылда алардын саны 70%га кыскарган (орус топонимдердин көпчулугу антротопонимдер болот); башка түрк тилиндеги аталыштар да арбын (көбүнчө өзбекче, башкacha айтканда, өзбек калкы компактуу жайгашкан жерлерде); ошол эле учурда түрк эмес (согда, фарс-тажик, араб, монгол) топонимдери да бар (булар түркчө жер аттары менен салыштырганда саны жагынан аз); аймактын топонимдерин изилдөөдө жер-суу аталыштары биринчи кезекте жердин физикалык-географиялык көрүнүшүнө (рельефтин ар түрдүүлүгү, суу байлыгынын көптүгү, флора жана фаунанын ар түрдүүлүгү ж.б.) байланыштуу экендиги аныкталды; айрым жер-суу аттарынын пайда болушунда жергиликтүү элдин чарбалык ишмердүүлүгү, тарыхы, руханий жана материалдык маданиятынын өзгөчөлүктөрү да таасир эткен; аймактын топонимикасында этнонимдердин салмагы бир топ жогору экени аныкталды: жергиликтүү калктын этногенезин, этностук мамилелерин этнонимдердин чагылдырган аттар басымдуу.

4. Жер-суу аттары коомдун ар кандай муктаждыктарына кызмат кылат. Ошол себептен алар боюнча жазуу эрежелерин түзүүгө, расмий иш кагаздарда, окуу китептеринде жана башка басылмаларда туура жана дайыма бирдей жазууга тийишпиз. Атоолордун кайрылуу функциясын аныктоо, расмий жана жалпы керектөө, улуттук стандартташтыруу үчүн ар кандай географиялык объектигин аталышын жазуунун бирдиктүү формасын аныктоо жана бекитүү зарыл. Республикада иштеп жаткан “Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар жөнүндө» мыйзам ж.б. расмий документтер заман талабына жараша толуктоого муктаж. Жер-суу аттарынын каталогун түзүү, топонимдердин фондун түзүү, тарыхый аталыштарды коргоо боюнча талаптар кириш керек. Өлкөдө бирдиктүү топонимикалык борбор түзүлүп, бардык географиялык аталыштарды бирдей формада базага киргизүү зарыл. Аймактар боюнча топонимикалык карталарды түзүү, Кыргыз Республикасынын топонимикалык атласын түзүү маанилүү милдет болуп саналат.

5. Кыргыз Республикасында, Бишкек жана Ош шаарларында, ар бир областта жана райондо туруктуу топонимикалык комиссия иш алып барыш керек. Мында акыркы чечим Кыргыз география коомунун тиешелүү бөлүмү менен макулдашуу жүргүзөт. Менчиктин түрүнө карабастан, бардык ишканалар, мекемелер жанан уюмдар ат тандоодо жергиликтүү топонимикалык комиссиялардын кеңеси менен иш алып баруусу талапка ылайык.

ДИССЕРТАЦИЯНЫН ТЕМАСЫ БОЮНЧА ЖАРЫК КӨРГӨН ЭМГЕКТЕРДИН ТИЗМЕСИ

1. Даовлатова Ф.М. Кыргызстандын түштүгүндөгү фарсы жана тажик тилдеринен кирген жер-сүү аталыштары [Текст] /Ф.М. Даовлатова //ОшМУ жарчысы, №5, 2017. -143-146-б. Кирүү режими: <https://base.oshsu.kg/univer/temp/url/ilim/2017-s-6-2.pdf>

2. Даовлатова Ф.М. Малые города южного региона Кыргызстана: типология, особенности и возможности развития [Текст] /Ф.М. Даовлатова, Г.А. Момошева, Ж.Т. Шерматова //Молодой ученый, №12, 2017. -С. 205-207. Кирүү режими: <https://moluch.ru/archive/146/41002/>

3. Даовлатова Ф.М. Түштүк-Батыш Кыргызстандын жер-сүү аталыштарынын этимологиясы [Текст] /Ф.М. Даовлатова //Известия ВУЗов Кыргызстана, №5, 2018. -32-36-б. Кирүү режими: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38469037>

4. Даовлатова Ф.М. Баткен аймагындагы жер-сүү аталыштарынын этимологиясы [Текст] /Ф.М. Даовлатова, Б.Ж. Жамшутова, Н.К. Ташматова //Известия вузов Кыргызстана, №11, 2019. -33-36-б. Кирүү режими: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45642103>

5. Daovlatova F.M. Improving Food Security of the Southern Regions of Kyrgyzstan by Reducing the Harmful Impact of Industrial Enterprises. A. A. Abdubautova, N.K. Tashmatova, C. A. Madiarov, F. M. Daovlatova, G.T. Omurzakova, Scopus, Title of book /Volume/ Conference: Growth Poles of the Global Economy: Emergence, Changes and Future Perspectives. 2019. №3. -C.251-262. Кирүү режими: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41623449>

6. Даовлатова Ф.М. Түштүк-батыш Кыргызстандын гидронимдеринин аталышы [Текст] /Ф.М. Даовлатова //Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, №5, 2021. -26-31-б. Кирүү режими: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48219809>

7. Даовлатова Ф.М Топонимдердин классификациясы [Текст] /Ф.М. Даовлатова //ОшМУ жарчысы, 2022. -158-162-б. Кирүү режими: https://www.oshsu.kg/storage/uploads/files/21665979460Istoriya_spec.vypusk.pdf

8. Даовлатова Ф.М. Топонимдердин этимологиялык классификациясы [Текст] /Ф.М. Даовлатова //Арабаев ат. КМУ жарчысы, №4, 2022. -38-43-б. Кирүү режими: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54221924>

9. Даовлатова Ф.М. Билим берүүдө жергиликтүү топонимдерди колдонуу [Текст] /Ф.М. Даовлатова //Арабаев ат. КМУ жарчысы. №2, 2023. -61-65-б. Кирүү режими: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=64935935>

10. Даовлатова Ф.М. Антропотопонимдер жер-сүү аталыштарында [Текст] /А.Т. Арыстанова, Ф.М. Даовлатова //Известия вузов Кыргызстана, №4, 2023. -49-53-б. Кирүү режими: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60050515>

11. Даовлатова Ф.М. Реки Кыргызстана и их гидрологическая характеристика по топонимическим данным [Текст] /Т.Эшанкулов, Ф.М. Даовлатова, С.Т. Сарыбаева //Новая наука. Наука XXI века: становление,

развитие, прогнозы, 2024. -С.326-334. Кирүү режими:
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=63989997>

12. Даовлатова Ф.М. География предметин табигый илимдер менен интеграциялап окутуу [Текст] / Ф.М.Даовлатова, А.Абдибайтова // Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана, №8, 2024. -55-58-б.

Кирүү режими: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=75205624>

13. Даовлатова Ф.М. Баткен аймагындағы өсүмдүктөрдүн аттарынан аталган жер-сүү атальштары [Текст] /Ф.М.Даовлатова, Ш.Б.Шеров, Б.У.Канназарова //Наука и новые технологии и инновации Кыргызстана, №8, 2024. -59-62-б. Кирүү режими: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=75205625>

14. Даовлатова Ф.М. Топонимика часть экономической, социальной и политической географии и её значение в современной жизни [Текст] / А.Г.Низамиев, Г.А.Момошева, Ф.М.Даовлатова //Вестник Кыргызстана, №2(1), 2024. -243-248-б. Кирүү режими: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=75109109>

15. Даовлатова Ф.М. Перспективы экологизации развития городских поселений в Кыргызстане [Текст] / Г. А. Момошева, А. Г. Низамиев, С. Ж. Артыкбаева, Ф. М. Даовлатова // Веб-конференция E3S. Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие окружающей среды и сельского хозяйства: зеленые и природоохранные технологии» (УРОС 2024) Том 537, 2024. Кирүү режими: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453706002>

16. Даовлатова Ф.М. Кыргызстандын түштүгүндөгү фарсы жана тажик тилдеринен кирген жер-сүү атальштарынын этимологиясы: Окуу-усулдук колдонмо. Ош, 2017.48 б. Кирүү режими: <https://www.okuma.kg/books.php?id=573>

Даовлатова Феруза Муктаровнанын «Кыргызстандын түштүк аймагынын жер-сүү аталыштарынын таркалышы жана келип чыгышы» деген темадагы 25.00.24 – экономикалык, социалдык, саясий жана рекреациялык география адистиги боюнча география илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: географиялык аталыштар, топонимика, географиялык фактор, аймақ, шаар, айыл, дарек, жергиликтүү калк, калктын жайгашуусу.

Изилдөөнүн объектиси: Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында таркалган географиялык аталыштар.

Изилдөөнүн предмети: Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы табигый- жана экономикалык-географиялык факторлордун таасири астында пайда болгон географиялык аталыштарды практикалык максаттарда колдонуу негиздерин иштеп чыгуу жана өркүндөтүү.

Изилдөөнүн максаты: Кыргызстандын түштүк аймагындагы жер-сүү аталыштарынын таркалдуу мыйзам ченемдүүлүктөрүн жана аларга таасир этүүчү социалдык- жана экономикалык-географиялык факторлорун аныктоо, өзгөчө топонимикалык аталыштардын маанилүүлүгүн тактоо менен азыркы социалдык-экономикалык жана саясий талаптарга ылайык сунуштарды иштеп чыгуу.

Изилдөө усулдары: анализ жана синтез, монографиялык, салыштырмалык-географиялык, картографиялык, геомаалымматтык.

Алынган жыйынтыктар жана жаңылыктар: Кыргызстандын түштүк аймагынын топонимикасы биринчи жолу социалдык- жана экономикалык-географиялык жактан комплекстүү түрдө изилденди; жер-сүү аталыштарынын калыптануу өзгөчөлүгү боюнча З хронологиялык мезгилге (совет дооруна чейин, совет бийлигинин тушунда жана эгемендүүлүк жылдарында) бөлүндү жана аймактын топонимикасынын тарыхый өзгөрүү себептерине баа берилди; ГИС-технологияларды колдонуу менен Кыргызстандын түштүк аймагынын жер-сүү аталыштарынын территориялык структурасын чагылдырган тематикалык топонимикалык карталардын сериясын түзүлдү.

Пайдалануу деңгээли: өлкөдө топонимикалык иш-аракетерди заман талабына ылайык жүргүзүү, айрым жер-сүү аталыштарын өзгөртүү боюнча автор тарабынан алынган илимий иштелмелер Кадам-Жай райондук администрациясы тарабынан тиешелүү документтерди иштеп чыгууда колдонулду. Диссертациянын илимий-теориялык жоболору БатМУнун «табигый-илимий билим берүү» бағыты үчүн окуу материалы катары пайдаланылды.

Колдонуу тармагы: башкаруу органдары, илимий чөйрө, аймактарды өнүктүрүү бағыттары.



РЕЗЮМЕ

диссертации Даовлатовой Ферузы Муктаровны на тему «Распространение и происхождение географических названий южного региона Кыргызстана» на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и рекреационная география

Ключевые слова: географические названия, топонимика, географический фактор, регион, город, село, адрес, местное население, расселение.

Объект исследования: географические названия, распространенные в южном регионе Кыргызской Республики.

Предмет исследования: разработка и совершенствование принципов использования географических названий в практических целях под влиянием природно- и экономико-географических факторов в южном регионе Кыргызской Республики.

Цель исследования: определение закономерностей распространения топонимов в южном регионе Кыргызстана и влияющих на них социально-экономико-географических факторов, выяснение значения специальных топонимических названий и разработка предложений в соответствии с современными социально-экономическими и политическими требованиями.

Методы исследования: анализ и синтез, монографический, сравнительно-географический, картографический, геоинформационный, статистический.

Полученные результаты и новизна: топонимика южного региона Кыргызстана изучалась впервые в социально- и экономико-географическом плане; по особенностям формирования топонимии он был разделен на 3 хронологических периода (досоветский период, в советский период и в годы независимости) и выявлены причины исторического изменения топонимов региона; с использованием ГИС-технологий создана серия тематических топонимических карт, отражающих территориальную структуру топонимов южного региона Кыргызстана.

Степень использования: полученные автором научные разработки по проведению топонимических мероприятий в стране в соответствии с потребностями времени, изменению некоторых топонимов были использованы администрацией Кадам-Жайского района при разработке соответствующих документов. Научно-теоретические положения диссертации были использованы в качестве учебного материала по направлению «естественно-научное образование» БатГУ.

Область применения: органы управления, научная среда, направления регионального развития.



SUMMARY

of the dissertation of Daovlatova Feruza Muktarovna on the topic “Distribution and origin of toponyms of the southern region of Kyrgyzstan” for the degree of candidate of geographical sciences in the specialty 25.00.24 - economic, social, political and recreational geography

Keywords: geographical names, toponymy, geographical factor, region, city, village, address, local population, settlement.

Object of the study: geographical names common in the southern region of the Kyrgyz Republic.

Subject of the study: development and improvement of the principles of using geographical names for practical purposes under the influence of natural and economic-geographical factors in the southern region of the Kyrgyz Republic.

The purpose of the study: to determine the patterns of distribution of toponyms in the southern region of Kyrgyzstan and the socio-economic-geographical factors influencing them, to clarify the meaning of special toponymic names and to develop proposals in accordance with modern socio-economic and political requirements.

Research methods: analysis and synthesis, monographic, comparative-geographical, cartographic, geoinformational, statistical.

Obtained results and novelty: the toponymy of the southern region of Kyrgyzstan was studied for the first time in socio- and economic-geographical terms; according to the peculiarities of the formation of toponymy, it was divided into 3 chronological periods (the pre-Soviet period, the Soviet period and the years of independence) and the reasons for the historical change of toponyms in the region were identified; using GIS technologies, a series of thematic toponymic maps were created, reflecting the territorial structure of toponyms in the southern region of Kyrgyzstan. Degree of use: the author's scientific developments on conducting toponymic events in the country in accordance with the needs of the time, changing some toponyms were used by the administration of the Kadam-Zhai district when developing relevant documents. The scientific and theoretical provisions of the dissertation were used as teaching material in the direction of "natural science education" at BatSU.

Scope: government bodies, public relations, scientific environment, areas of regional development.

